



**АЛЫКУЛ ОСМОНОВДУН
СҮРӨТТӨРҮ
ЖАНА
КОЛ ЖАЗМАЛАРЫ**









Токмоктогу балдар үйүндө.



Алыкул окуган педтехникумдун
директору К. Акматалиев.
1932-ж.



Фрунзе педагогикалык техникумунун
окуучулары:
А.Осмонов (ортодо), Р.Шүкүрбеков
(солдо), Б.Райымбеков, 1931-ж.



А. Осмонов
менен
Шайык Жамансариев
педтехникумдагы кездери.



1932-ж.

Айдай (солдон биринчи)
курсташтары менен.
1938-ж.



Педтехникумдун кыздары: солдон
биринчи К.Кондучалова, К. Мусабаетова.
Оңдон биринчи отурган Айдай. 1934-ж.



Алыкулдун эң
жакын курбусу,
экинчи катарда
ортодогу
Сүйүн Керимбаев.
Алдыңкы катарда
Айдай Жигиталиева.



1932-ж.



Ысыката
курортунда.



Ысыката курортунда.
1934-ж.
Солдон экинчи А. Токомбаев,
Алыкул, К. Маликов.



1938-ж.

Алыкулдун замандаштары:
Узакбай Абдукаимов, У. Мурзабаев,
Мискина Танина (О. Алиевдин жубайы),
Ташым Байжиев. 1928-ж.



“Ленинчил жаш”
газетасынын
редакциясында
иштеп турган кези.
1934-ж.



Алыкул
Осмонов
замандаштары
менен.
Арткы катарда
оңдон экинчи
Касымкул
Нанасв,
отургандардын
солдон экинчиси
Кусейин
Темирбеков.
1941-ж.





Жусуп, Кубанычбек, Аалы, Жоомарт.



Алыкулдун
адабий
каармандарынын
прототиштери.



Алыкул
балкар
акыны
Кайсын
Кулиев
менен.

Койсары курортунда. 1944-ж.
Алыкул аскер кийимчен,
Калим Рахматуллин
экинчи катарда оңдон төртүнчү.





1945-ж.

Котормочуларынын
бири Е. Орловская.



Алдыңкы катарда оңдон солго:
Бурулча Элебаева,
Гүлсүн Турусбекова,
экинчи катар,
солдон: Айша Карасаева,
Бурма Кармышева,
Курман Кыдырбаева. 1943-ж.



Райкан
Шүкүрбековдун
жубайы
Ускай апа.
2006-ж.

Апыкул калемдептери менен.1948-ж.



Абдыкайыр
Казакбаев,
Смар Шимеев,
Алыкул.



Зейнеп.



Алыкул
жана
Аалы.

Кыргыз акын, жазуучулары: экинчи катарда солдон оңго:
З.Сооронбаева, Ж.Сулайманова, К.Жунусов, С.Сасъкбаев,
үчүнчү катарда оңдон биринчи Э. Узакбаев.





А.Осмонов. «Махабат» спектаклинин афишасы.
Режиссеру СССР Эл артисти Бакен Кыдыкеева.



Алькулдун ырларына
алгачкы обон чыгарган
улуттук биринчи
композитор
Абдылас Малдыбаев
«Айчүрөк» операсында
Күлчоронун
ролуңда. 1939-ж.

К.Мамбетакунов.
«Акын жана Ажал»
спектаклинен.






Алыкулдун
педтехникумдагы
сүрөт мугалими
Кыргыз эл художниги.
А.Игнатъев. 1996-ж.



А.Игнатъев.
«Биринчи драмалык ийрим». 1932-ж.
Алыкул суфлер, китепчен.
А.Игнатъев 2-катарда тончон.



В.Шекспир.
«Отелло».
Башкы
Ролдо
М.Рыскулов.
1950.





М. Ааматов, С. Ишенов,
П. Казыбасв, М. Апышев.

А.Осмоновдун
«Толубай сынчы» поэмасы
негизинде Сагын Ишенов
тарткан мультфильмге
1985-жылы Францияда
дүйнөлүк фестивалда
тапшырылган диплом.



Акын.



Шота менен Алыкул. «Акын» мультфильминен.



Алыкул,
Акбозат,
Аккуу
Ысыккөл.

«Толубай сынчы»
мультфильминен.



Мектептин
1993-жылдагы
бүтүрүүчүлөрү койгон
акындын бюсту.
Скулытор
Р. Маматкулов



Алыкул атындагы
№ 68-мектептин ачылышында:
Ч. Айтматов, П. Казыбаев, Ж. Саалаев.
Бишкек, 1988-ж.





А. Дуйшоналиева



З. Кайназарова



С. Шарипова



М. Тентимишев менен
Зейнеп Сооронбаева.
Ташкент. 1988-ж.



Б. Асанбаев

Алькул Туусу
Үркүн эстелигинде.



Алькулдун тоосунда. Бийиктиги 4060 м.





Чолпонатада Ысыккөл тарыхый-маданий музейи жана Алыкул үй борбору уюштурган конкурска 9- класстын окуучулары катышкан. 2006-ж. Апрель.



“Ким болду экен?”
Болотбек уулу Илгизбек



“Таңкы илхам”
Амантур уулу Памир

“Алыкулдун
Акбозат”
Шайдылдаев
Элгиз





“Бөбөккө”
Эсенгелди уулу Кубатбек



“Эшимкандын тереги”
Амантур уулу Адилет










Борислав Школяр




Мирко Попович



Андрей Сидоров



А.Осмоновдун портрети.
Г.Айтиев, 1940-жыл.



Көйүнүздөрү:

Касым Сулайман, жактоосу Түрктүнүнүн
 түрүндөгү - да аны ибемдүү
 деп айтып.

Кызыл, кызыл зенит, Бүткүл дүйнө
 Бүткүлүн Бүткүлү.

Нурман, аны сулуу, Бүткүл түрүндө
 өзүнө өзүндө, да анын деп аны
 мана.

Касым, Айымалдык түрүндө Түрктүн, Күтүндө
 Бүткүл түрүндө, Күтүндө түрүндө
 мана.

Майман, да аны түрүндө, Бүткүл түрүндө
 деп аны түрүндө аны түрүндө
 Күтүндө түрүндө түрүндө.

Аны, Касым Бүткүл, Бүткүл түрүндө.
 Бүткүл түрүндө деп аны түрүндө
 түрүндө түрүндө.

4597
 Алмакун Османов

Корукту

К о о м а н

3 айым ? Күтүндө
 түрүндө түрүндө

Көйүнүздөрү:

Касым, Касым
 Түрктүн Түрктүнүн, Касым
 Касым - да, Касым
 Түрктүн, Касым
 Касым, Касым
 Түрктүн, түрүндө түрүндө
 Касым, түрүндө түрүндө
 Касым, түрүндө
 Түрктүн, түрүндө
 Түрктүн, түрүндө } Түрктүнүн
 түрүндө түрүндө түрүндө
 Түрктүн, түрүндө } Касым
 түрүндө түрүндө түрүндө
 Түрктүн, түрүндө түрүндө
 түрүндө түрүндө түрүндө

Ошундук түрүндө түрүндө түрүндө

4598
 Алмакун Османов

К и н

К о о м а н

экин ?

(Касым)

1

Могущество и слава России возросли от
 завоевания ее границ. Сперва захватили Сибирь
 и другие края. Ею была одна половина
 Азии.

Могущество
 (Легенда о том, что
 в Москве ~~находилась~~ ^{находилась} Могучая страна, которую
 завоевал Иван Грозный, ставший царем
 великим. Грозный издал указ, по которому
 все население России должно было
 в год по три раза ходить к царю. Если
 кто не ходил, то считался изменником.
 По указу царю все население России
 должно было ходить к царю три раза
 в год. Если кто не ходил, то считался
 изменником. По указу царю все
 население России должно было ходить
 к царю три раза в год. Если кто
 не ходил, то считался изменником.
 По указу царю все население России
 должно было ходить к царю три раза
 в год. Если кто не ходил, то считался
 изменником.)

Великое
 (Могущество России возросло от
 завоевания ее границ. Сперва захватили
 Сибирь и другие края. Ею была одна
 половина Азии.)

Великое
 (Могущество России возросло от
 завоевания ее границ. Сперва захватили
 Сибирь и другие края. Ею была одна
 половина Азии.)

1

Александр Демин

К е а с е т

г е т е

(Сейчас есть)

1943 год, 9 марта

1

Могущество и слава России возросли от
 завоевания ее границ. Сперва захватили
 Сибирь и другие края. Ею была одна
 половина Азии.

Великое
 (Легенда о том, что
 в Москве ~~находилась~~ ^{находилась} Могучая страна, которую
 завоевал Иван Грозный, ставший царем
 великим. Грозный издал указ, по которому
 все население России должно было
 в год по три раза ходить к царю. Если
 кто не ходил, то считался изменником.
 По указу царю все население России
 должно было ходить к царю три раза
 в год. Если кто не ходил, то считался
 изменником. По указу царю все
 население России должно было ходить
 к царю три раза в год. Если кто
 не ходил, то считался изменником.
 По указу царю все население России
 должно было ходить к царю три раза
 в год. Если кто не ходил, то считался
 изменником.)

Великое
 (Могущество России возросло от
 завоевания ее границ. Сперва захватили
 Сибирь и другие края. Ею была одна
 половина Азии.)

Великое
 (Могущество России возросло от
 завоевания ее границ. Сперва захватили
 Сибирь и другие края. Ею была одна
 половина Азии.)

1

Александр Демин

К е а с е т

г е т е

(Сейчас есть)

1943 год, 9 марта

! Я х и

! К а р т и н а

Мас башы. Билең Картыныкына кел-
 ги түгүм. Де эмес, гондорго эсептени-
 ши кайра. Түгөтүлүшү менен эмес
 Кимдирөөкө келет. Чың ич кимдирөөк
 менен, эстеги Тарыхта эмес, Тарых.
 Бул кимдирөөкө Тарых. Бул киме бул
 киме, эмес, Тарыхта ич кимдирөөк. Билең
 Картыныкына эмес Кимдирөөк:

Билең - Ошунан кайра эмес Киме келет
 Киме. Бул кайра кайра келет
 Киме Тар. Бул эмес ич Киме кайра
 ич киме, ич Киме кайра эмес киме.
 Де киме кайра кайра кайра ич Киме...
 Киме - Кайра кайра кайра "Киме" киме
 кайра киме Киме кайра кайра киме
 киме...

Киме. Киме. Киме кайра кайра киме кайра киме

М о н о ш К о р е к М е р ж и з е

и сүрөтү
 (Бул кимдирөөк, Кимдирөөк)

Кайра кайра
 1. Фрунзе ич киме кайра
 Кайра кайра кайра кайра
 Кайра кайра кайра кайра
 киме.

! С ү р ө т

Картыныкына кайра кайра кайра кайра
 кайра кайра кайра кайра, кайра кайра
 кайра кайра кайра кайра, кайра кайра кайра
 кайра. Бул кайра кайра кайра кайра кайра
 кайра кайра кайра кайра. Кайра кайра кайра кайра
 кайра. Кайра кайра кайра кайра кайра кайра кайра.
 Кайра кайра кайра кайра кайра кайра кайра:

Кайра кайра - 16 кайра 15 кайра; 25 кайра 14 кайра;
 30 кайра 30 кайра.

Кайра, кайра, кайра кайра кайра кайра кайра
 кайра. Кайра кайра кайра кайра кайра кайра кайра
 кайра!

(Кайра кайра кайра кайра). Кайра кайра,
 кайра кайра кайра кайра кайра кайра. (Кайра
 кайра кайра) Кайра кайра кайра кайра?...
 Кайра кайра кайра кайра?... Кайра кайра
 кайра?... Кайра кайра кайра?... Кайра кайра кайра
 кайра кайра. Кайра кайра кайра кайра кайра...

М а к а б а т

и сүрөтү 1 кайра кайра кайра кайра кайра кайра

1973 жыл



Түрүгүн сакта

Бир аман марказ
4 август 1938

Биз капытка
сиз маани.

Түрүгүн -

Томо } манжур

Калкымын - бир сакта, уюмду
ата, ошенте кылат. Түрүгүн, да,
Томога аман берем деп.

Кызыл Кызылдар, айыл марказы.
(Засылган кызылдар)
аман кызыл кызыл.

Түрүгүн (Түрүгүн) кызыл маани. Биз сиз.
Кызыл кызыл Түрүгүн сакта берем.

Түрүгүн маани.

Түрүгүн маани.

Кызыл - Түрүгүн

Ошентем:

Кызыл - бир кызыл маани.

Түрүгүн - бир кызыл маани, кызыл маани.

Томо } 5 маани.

Түрүгүн } 7 маани.

Түрүгүн - бир маани:

- Кызыл маани.

- Түрүгүн маани.

- Кызыл маани?




Кызылдар:

- 1. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 2. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 3. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 4. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 5. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 6. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 7. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 8. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 9. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 10. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 11. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 12. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 13. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 14. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 15. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 16. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 17. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 18. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 19. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
- 20. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани

20

Ошенте - бир маани, кызыл маани
сиз маани аман.

1938-1939жж.



Кызылдар:

1. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
2. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
3. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
4. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
5. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
6. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
7. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
8. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
9. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
10. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
11. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
12. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
13. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
14. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
15. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
16. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
17. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
18. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
19. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани
20. Кызыл (Манжур маани, сакта) 20 маани

1.

Nelson tant, men talyga ses taima
 Alnda lygca klyg meca, slarcom
 Alnda zalyga, alnda lala clygcom-
 tana, ablyg, cuc meca atana.

39 sol.
 asyst.

Alta asyst, lygcomca zalyga,
 Bilon meca talyg my lygcom.
 Ica klygcom - meca pab zalyga,
 Ublalyga lala meca asyst.

14/5/38

1937.

1608.

2.

Содержание:

1. Таң аяғарға көле беті 1
2. Түгүрү кайык 2
3. Көңгү үк. Күлгүрү ме кайык, та аяғарға көле 2.

Таң аяғарға көле беті

Бир калде калды,
 Бире, аяғарға көле беті
 Бире, таң аяғарға
 Бире, көле беті.
 Алта көле беті,
 Таң аяғарға көле беті.

Көңгү үк, Таң аяғарға:
 Көңгү үк, көле беті,
 Көңгү үк, көле беті.

Таң аяғарға көле беті,
 Көңгү үк, көле беті.

Көңгү үк, көле беті,
 Көңгү үк, көле беті.

1937.

1608.

2.

Содержание:

1. Таң аяғарға көле беті 1
2. Түгүрү кайык 2
3. Көңгү үк. Күлгүрү ме кайык, та аяғарға көле 2.

1940г.

Содержание

1. Москва 1
2. Емле 2
3. Царский двор и дворьян бир уруна карасанч 3
4. Кобузонсок крүк атай арман 4
5. Амурский алган эрлеу крүк салыт ай 5
6. Жаңы талдар 6
7. Буз 6
8. Вилсон аездилер, - аар жанда 7

Емле

Менин оюн кып миллин, элети эч,
 Кып кыптыт агар чини, ага чини эчтүр.
 Би элети; барган, башка элети.
 Согу алган, согу эч, согу элети.

Эч элети, кып кып кып,
 Кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт.

Биз кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт.

Мен эч, эч кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт.

3/11 1940

1944г.

1940

Содержание

1. Тын жандын	- 1. сүр.	20. Улуу суу	- 20.
2. Кээ кыптыт	- 2.	21. Улуу жандын	- 21.
3. Калмактын	- 3.	22. Улуу жандын	- 22.
4. Сулуу жандын	- 4.		
5. Калмактын	- 5.	23. Улуу жандын	- 23.
6. Калмактын	- 6.	24. Калмактын	- 24.
7. Калмактын	- 7.	25. Калмактын	- 25.
8. Калмактын	- 8.	26. Калмактын	- 26.
9. Калмактын	- 9.	27. Калмактын	- 27.
10. Калмактын	- 10.	28. Калмактын	- 28.
11. Калмактын	- 11.	29. Калмактын	- 29.
12. Калмактын	- 12.		
13. Калмактын	- 13.		
14. Калмактын	- 14.		
15. Калмактын	- 15.		
16. Калмактын	- 16.		
17. Калмактын	- 17.		
18. Калмактын	- 18.		
19. Калмактын	- 19.		

3/11 1940

Тын жандын

Менин айткан, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Калмактын ага кыптыт, калмактын ага кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт.

Эч кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт.

Калмактын ага кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт.

Менин айткан, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт.

Калмактын ага кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт.

Менин айткан, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт,
 Кып кыптыт, кып кыптыт, кып кыптыт.

158

Савин

Приветствую, любящая жена, пишу тебе
 24 января тебе пишу тебе пишу тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе.

Приветствую тебя тебе тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе.

Приветствую тебя тебе тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе.

Приветствую тебя тебе тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе.

19/11 1945

(Коллеги)

1946 г.

163

Савин

Содержание:

1. 1946 год, 1 декабрь.
2. Мажетт ефф.
3. Дали ефф.
4. Догдодод ефф.
5. Арманарманарман ефф.
6. Мажетт ефф.
7. Дали ефф.
8. Мажетт ефф.
9. Мажетт ефф.
10. Догдодод ефф.

1946 год, 1 декабрь

163

Савин

Приветствую, любящая жена, пишу тебе
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе.

Приветствую тебя тебе тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе,
 пишу тебе тебе пишу тебе тебе.

1/12 1946

(Коллеги)

Содержание:

1. Мажетт ефф.
2. Дали ефф.
3. Догдодод ефф.
4. Мажетт ефф.

1947 г.

163

Савин

Содержание:

1. Мажетт ефф.
2. Дали ефф.
3. Догдодод ефф.
4. Мажетт ефф.



 Э шимкангыи
 ТЕРЕЗИ
 (Экинчи дегенге)

Сүй кыргыз, замангыгун токум сыйла,
 Сыйлыгы сыйлыгыт сыйла кыйла,
 Агуу бол, ак пейил бол, ак ийи бол,
 Биздин кыргыз, кыргызга кылмак ийб.

 Якшыга, анан кыргыз, анан кыргыз,
 Ягуулар, анан кыргыз, анан кыргыз,
 Канышан, Бизге кыргыз, Тара кыргыз,
 Замангыгун элбугу кыргыз кыргыз.

 Умтуу; байлык, бакты, кыргыз,
 Умтуу; умуу; акыл, умуу кыргыз,
 Биздин кыргызга кыргыз кыргыз,
 Тара кыргыз, кыргыз кыргыз, кыргыз кыргыз.


 293
 К а р а з ы л

 Кыргыздын кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз,
 О.О Кыргыздын кыргыз.

 (Элбугу)

294
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,

 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз,
 Кыргыздын кыргыз кыргыз кыргыз.

252



M y s m e i y p a m a t a z e
 A n a s a k u m e n
 M y s o n t e m m a m i a z e
 M e l k e i - r u p e i .

130

253

O k u r u y a i , a i g u n t o r y , a i g u n k a p i t e n
 A p m a n s a z u n s e p e n a i g u n a n n e .
 K e m a b a n s e p e n a s p e n s e p e n m a n n e
 C i r i s e m e i m e y m i m e n a k a p i t e n :

 A n a s a k u m e n k a p i t e n , m e y m e i y p a z e ,
 M e l k e i n e m e n s e p e n m e n a p e l e ,
 K a p i t e m e l k e i m e n o u t e m e i , m e y s e p e n
 C a p i t e n m e n a n s e p e n k a n s e m e n e .

 M e n a n k a n k e m k a n k e m a n s e p e n
~~E n e m~~ E n e m a n n e s e p e n s e p e n
 k a n k e ,
 s e p e n m e n a n s e p e n a n s e p e n .
 A n a n n e , a n n e a p e n a n n e m e n e .

254



M e y u m s e k

255

b l e a n - K a n k a p e m e n a n n e i , k a d e t a n k e n
 J u n g k a t a n k e n t a n s e p e n a n n e ,
 J u n g k a n n e m e n a n n e k a n k e n n e ,
 S e p e n s e p e n a n n e m e n a n n e m e n a n n e .

 b l e a n - K a n k a d e t a n k e n , k a d e j u n g k a
 M e y u m s e k m e n a n n e m e n a n n e a n n e ,
 J u n g k a n n e k a n k e n k a p e n k a n k e n n e ;
 S e p e n k a n k e n k a p e n k a n k e n m e n a n n e .

 b l e a n - K a n a n n e m e n a n n e m e n a n n e ,
 O m m e a n n e t a n n e m e n a n n e m e n a n n e ,
 K a n k e n o m m e , k a n k e n t a n k e n a n s e p e n .
 K a n k e n n e , a n n e s e p e n m e n a n n e m e n a n n e .



1959
 1. Карточка писателя №20
 Союз советских писателей СССР
 2. Карточка №230
 Союз советских писателей СССР
 3. Карточка №5155
 Союз советских писателей СССР
 4. Карточка №0091
 5. МОПР, личный билет №1000
 6. Орденовая книжка
 7. Выдана в соответствии с
 приказом №...
 8. Книга на выписку в от-
 делении №...
 9. Удостоверение в библиотеку №...
 10. Карточка №...
 11. Карточка №...
 12. Карточка №...



